

ИЛНАМЧЫСЫ ВƏ ТƏШКИЛАТЧЫСЫДЫР



Солдакы шәкилдә: Сов.ИКП МК-нын Баш катиби Л. И. Брежнев жолдаш 1974-чү илги сентябрында Гәбрәман шәһәр Новороссијскдә. Ортадакы шәкилдә: Л. И. Брежнев жолдашын 1974-чү илги январында Һавананын «Хосе Марти» тәйярә мейданында гаршыланмасы. Сағдакы шәкилдә: Сов.ИКП МК-нын Баш катиби Л. И. Брежнев жолдаш Кијев пионерләри арасында (шәкил 1973-чү илдә чәкилмишир).

ХАЛГЛА БИРЛИКДƏ

БƏШƏРИЈƏТИН бүтүн мütəрғи фикрли адамлары арасында Сов.ИКП МК-нын Баш катиби Л. И. Брежнев жолдаш көркəмли сулһ мүбаризи кими таныыр вə севилер. Догма партијамызын əзиз рəһбериин Бејнəлхалг Сулһ мукафатына лəјиг көрүлмəsi бу ну бир даһа сүбүт едир. Л. И. Брежнев сулһ уғрунда, бејнəлхалг көркинлијин эәфлəдилмəsi уғрунда јорулмаз мүчанидир.

Биз фəһлөлөр Вəтəнимизин, халгымызын гəјгыкеш, мейрибан рəһбери илэ фəхр едирик. Ахы о да бөјүк эмək фəһлијəтин мəһз фəһлəликдэн башламышдыр. Бөјүк Октябр социалист ингилабы совет кəнчлєринин, комсомолчуларын гаршысында кениш, шыгылы бир һəјат јолу ачмышды. Леонид Илич фəдакарчасына ишлəјə-ишлəјə тəһсилли

дэ артырмыш, институтда охуја-охуја фəһлэ факултєсинин директору олмуш, догма заводда мұхтəлиф ичтимаи ишлэр апармышдыр. Л. И. Брежнев жолдаш бөјүк үмүмхалг мəһəббəтинин өз сэдəлији, мейрибанлыгы, һəссаслыгы илэ гəзəнмишдыр. О, тез-тез өлкəмизи сəјəһəтə чыхыр, бəрəkəтли тарлаларда, фабрик вə заводларда эмəkчи инсанларла көрүшүр, эн јəхин дост кими сəмиш сөһбəт едир. Л. И. Брежнев жолдаш кəнчли илэ кəнчли дилиндэ, фəһлэ илэ фəһлэ дилиндэ, зијалы илэ зијалы дилиндэ, дипломатла дипломат дилиндэ данышмагы бачарыр. Л. И. Брежнев жолдаш бөјүк Вəтəнимизин бүтүн гəјнар һəјатынын эн фəал иштиракчысыдыр. Партија вə дөвлəтимиз совет адамларынын, о чүмлэдэн фəһлөлєрини

эмəјини һəмишə јүксək гижмэтлєндирир, онларга гəјг көстєрир, элдэ едилэн наилијəтлєри хусус гейд едирлєр. Бу күн биз коллективимиз һагылы олараг ифтихар һисс кечирир ки, Сов.ИКП МК-нын Баш катиби Л. И. Брежнев жолдашын Сов.ИКП Мəркəзи Комитєсинин октябр (1976-чы ил) пленумундакы нитгиндэ кејфијəт вə сəмərə проблемлєринин һəллийэ эсил партија мунасибəтинин, һəгиги мəһадə ишкүзэр мунасибəтин кəзəл нумуналєрини көстєрєр мунəссəлєр сьрасында бизим мунəссəсин дэ элдэ чөкилмишир.

Догма Ленин партијасынын мүдрик рəһбєрлєриндэн илһам вə күч алаи совет халгы тарихэ јени јени эмək гələбэлери јазыр. Совет Азəрбајчаны зəһмəткешлєринин сон иллəрдэ гəзəндиги наилијəтлєр буна парлаг мисалдыр. Оунучу бешиллијин старт илэ дэ мөһтəшэм рекорд илһин чеврилмишир. Бүтүн бу эзэмəтли гələбэлєр үчүн күнəшли республикамызын бүтүн эмəkчилєри, комсомолчулары вə кəнчлєри əзиз Леонид Иличин аталыг гəјгысына минтəрдырлар.

Зəһрəб МƏММƏДОВ. Азəрбајчан Електрик Лампалары Истеһсалат Бирлији Бақы заводуну сазлəјычысы, завод комсомол комитєси бұросуну үзүв.

БӨЈҮК МҮӘЛЛИМ, МҮДРИК ТӘРБИЈӘЧИ

Мүәллим өмүрүни кичик илһин јашајырам. Чəтинликлєрим аз олмур, сөзсүз ки, бунлар тəчүрбєсизлијимлэ олагəдєрдир. Ленин мən карыкмырам, јашлы мүәллим јолдашларымын эмəли иш тəчүрбєсини өјрəмнөлэ јанашы, тəлим-тəрбијə ишинин мұхтəлиф мєсələлєриндэн даһа мүнəммөл һəли олмаг үчүн мөһшүр педагогларын эсəрлєрини мұталəнэ едир, өлкөдэ халг маарифинин инкишафы вə тəкмилдєширилмəsi һагында, коммунист тəрбијəсинин мұхтəлиф мєсələлєри бəрədэ партија вə дөвлəт сөнөдлєрин дєриндэн өјрəнирəm.

Көнд мөктөбөндө чалышдыгым үчүн Сов.ИКП МК вə ССРП Назирлєр Советинин 1973-чү илдэ гəбүл етдиклєри «Көнд үмүтөһисл мөктөбөнин иш шєратыни даһа дэ јакшылашдырмаг тəдбирлєри һагында» гəрəры диггəтими даһа чох чөлб

КӨНД ТƏСƏРРУФАТЫ ДИГГƏТ МƏРКƏЗИНДƏДИР

БӨЈҮК Октябрын 60 иллијинə һазырлашдыгымыз бир заманда Совет өлкєсинин салнамəsiнə нəзэр салсаг, бурада нэ гөдөр көркəмли наилијəтлєр, эмək һүнєри вə рəшадəтлєри һагында парлаг сөнфəлєр көрөрик. Биз чох јакшы билirik ки, бунларын һаммасы Ленин партијасынын рəһбєрлији алтында гəзəнлимшир. Буна көрə дэ совет адамлары өз партијасына дєрин мөһəббət вə һөрмөт бəслєйр. Өгөр партијамызын тарихинə мүрачєт этсək, көрөрик ки, аграр сийасəт—көнд тəсəрруфатыны дурмадан инкишаф етдирмөк һəмишə онун диггəт мəркəзиндэ олмуш вə олмагдалыр. Өлкəмиздэ аграр сийасəтин дөһмөдөн һəјатə кеңирилмəsiндэ Сов.ИКП МК-нын Баш катиби Леонид Илич Брежнев жолдашын хидмөтлєри чох бөјүкдүр. Һам торпагларын фəһл олунмасына билəваситə рəһбєрлик едєн, бурада илк шырымларын ачылмасында шөхсөн фəһлијəт көстєрєн Л. И. Брежнев жолдаш бу күн дэ көнд тəсəрруфатына бөјүк гəјгы көстєрир, ону даһа дэ инкишаф етдирмөк үчүн элиндэн кəлєни өсиркəмир.



Бақылылар Сов.ИКП МК-нын Баш катиби Л. И. Брежнев жолдашын саламлајырлар.

ГАЈҒЫЈА КӨРӨ МИННƏТДАРЫГ

Сов.ИКП МК-нын Баш катиби Леонид Илич Брежнев жолдашын алы дунјанын бүтүн тəрəгипарвэр адамлары үчүн əзиз вə догмадыр. Азəрбајчан халгы республикамызын итгисадийјатынын вə мөдєнијəтинин тəрəгипиндэ даим гəјгы көстєрдиклєри үчүн Сов.ИКП МК-ја, МК-нын Сийаси Бұросуна, шөхсөн Леонид Илич Брежнев жолдаша һəдсиз миннəтдардыр. Бүтүн совет адамлары кими, Азəрбајчан зəһмəткешлєри дэ, јаралычы зијалыларымыз да бөјүк гələбэлэр гəзəнлимасында партијамызын лидери Леонид Илич Брежневин бөјүк шөхсиз хидмөтлєрини јүксək гижмэтлєндириллєр.

Партијанын гəјгысы сəјəсиндэ элэбијат вə инчəсəнəтимиз күнү-күндэн инкишаф едир, бүтүн дунјадə кетдикчэ даһа чох шөһрəт гəзəнлєр. Элэбијат вə инчəсəнəт усталарына партијанын етимады вə бүтүн мөдєнијəт чəбəсін ишчилєринин Ленин партијамызга сəдəгəти—партија илэ јаралычы зијалылар арасында аһəнк-

дар мунасибəтин јарандыгы вə мөһкəмлєндийи мүнбит зəмин, бах булду! Л. И. Брежнев жолдаш Сов.ИКП XXV гурултајындакы мəрүзəсиндэ демийди: «Совет јазычылары, расамлары, бəстəкарлары, театр, кино, телевизия ишчилєри—өз истəдэды вə пəшə мөһарəти илэ халга, коммунизм ишинə хидмат едєнлєрин һаммасы дєрин тəшəккүрə лəјигдирлєр».

ВƏТƏНИМИЗИН МУДАФИӨ ГҮДРƏТИ САРСЫЛМАЗДЫР

ПАртијанын, Сов.ИКП МК-нын Баш катиби Л. И. Брежнев жолдаш башда олмаглы онун Ленин Комитєсинин гəјгысы сəјəсиндэ совет халгы һəјатыни бүтүн саһələриндэ бөјүк наилијəтлєр гəзəнмишдыр.

Партијамызын лидери һагында дүшүнөркөн мұтлғ гəнлы-гадалы мұһарибэ иллєри јада дүшүр. Бөјүк Вəтəн мұһарибəsi дөврүндэ Леонид Илич дөфəлэрлэ «Өлүм јолу» илэ кечмэли олмушдур. Бөјүк торпагы Новороссијск јакшылыгындакы кичик эрази илэ бирлєширэн дєниз јолуну о вахт бөлэ алландырдылар. Һəмин кичик эразида совет десантчулары јарым илдэн чох мүдлөт эрзиндэ фашист дивизијаларынын һүчүмларын гаршысынын алмышдылар.

Бу күнлөрдэ Бақыда ачылмыш 18-чи Ордунун дөјүш шөһрəти музейинин экспонатларына бахтыгчэ көзлєримиз өнүндэ «Кичик торпаг» алландырылан, мэрлик, шүчəт рəмзинэ чеврилэн өфсанəви бир јер чаклапыр. 18-чи Ордунун сийаси шөһбөсинə һəмин иллəрдэ Леонид Илич Брежнев башчылыг етмишир. Бу музей биз кəнчлєр үчүн бөјүк мөктөбдир.

Партијамыз һəмишə бөлэ һесаб едир ки, коммунизм чəмијəтинин мұвəфғијəтлэ гурулмасы үчүн совет адамларынын эмəји илэ јаралыдан нэ варса, һаммасын еттибарлы мұдафиасы вə тəһкүкөсизлији тəмынин едилмэлидир. Һəрби академияларын мəзунлары шөһрəфинə 1965-чи ил ијулуи 3-дэ Кремлдэ дүзəдилмиш гəбүлда чыхыш едєн Л. И. Брежнев жолдаш демийди: «Бунун үчүн ич эи јени силəлдэ тəһиз едилмиш гүдрəтли Силəлєри Гүвəлэр лəзимдир. Силəлєри Гүвəлєри мұсир тəлбєрлєри сөвијəсиндэ гуруб инкишаф етдирмөк иттидарлында олар, онлары идарэ едэ билэн, империалист тəчəвүркарлары һэр чүр фитнəлєрини дөф етмэк үчүн Силəлєри Гүвəлєри дөјүшэ даим һазыр вэзијəттə сахлаја билэн, коммунизм ишинə һəдсиз сəдəгəт бəслəјөн командирлєр лəзимдир».

Мən Шəкидэки 19 нөмрөли орта мөктəби вə ил битириб Азəрбајчан ССР Али Совети адына Бақы Али Умүмгөшун Командирлєри Мөктəбинə дахил олмушам. Кəлəчək забит кими иди пешəмин сирлєринə бөлэд олмага чалышырам. Биз јакшы билirik ки, өһдэмиз бөјүк вə мөсүлијəтли вэзифөлєр дүшүр. Бу вэзифəни эсил УИЛККИ үзүв кими јернэ јетирмөк үчүн командирлєримизин, мүәллимларимизин көмөји илэ мұасир һəрб елминин нөзєри вə практик эсасларына дєриндэн јијəлєнирик.

Л. И. Брежнев жолдашын анадан олмасынын 70 иллији мөктəбимиздэ бөјүк севинч вə фəрəһлэ гейд олунур. Биз курсантлар бу əламəтлєр һадисəни тəһсийлэ вə һəрби техникаја јијəлəнмөклэ јени мұвəфғијəтлєр гəзəнмаглы гейд едирик.

Садиғ АБДУЛЛАЈЕВ, Азəрбајчан ССР Али Совети адына Бақы Али Умүмгөшун Командирлєри Мөктəбинин курсанты.

Гəрəман ГƏРƏЈЕВ. Учар рəјонундакы Фүзули адына полкөдө комсомолчу кəнчлєр бригадасынын башчысы, Азəрбајчан ССР Али Советинин депутаты, Сов.ИКП XXV гурултајынын нумəјлєдєси.